

Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгынын
АМТна №02-003-2022-003498 саны менен катталган материалы боюнча
МААЛЫМАТ

2022-жылдын 21-февралында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынан Бишкек шаарынын Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгына төмөндөгүчө маалымат түшкөн: жаран [REDACTED] Бишкек ш., Ак-Тилек ж/к, көч. Ак-Шоола, [REDACTED] үйүнүн тургуну (м.н. 0773 [REDACTED]) Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук госпиталынын Республикалык илимий урология борборунун директору [REDACTED] административдик ресурсту пайдалануу фактысы боюнча №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер [REDACTED] колдоо боюнча үгүт иштерин жүргүзүүдө.

Аталган факт Бишкек шаарынын Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгынын АМТна №02-003-2022-003498 менен катталып, териштирүү иштери башталган.

2022-жылдын 21-февралында күбө катарында суракка алынган [REDACTED] төмөнкүлөрдү түшүндүрдү: Ал Хакимходжаев Зуфарды 20 жылдан бери биле турганын түшүндүрдү. Аны менен жумушчу (кызмат) мамиледе болушат. Жеке эч нерсе жок. [REDACTED] окуучусу. [REDACTED] аны уролог, илимий кызматкер кылып тарбиялаган. Бүгүнкү күндө [REDACTED] «Урология жана андрология» кафедрасында иштейт, кафедранын доценти. [REDACTED] Хакимходжаев З., Бишкек шаарынын Свердлов райондук бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер экенин билет. [REDACTED] административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча Хакимходжаев З. колдоп, жалган жана чындыкка дал келбейт. Мындай аракеттерге, тактап айтканда шайлоо учурунда административдик ресурсту колдонууга [REDACTED] такыр эле каршы жана эч кандай колдобойт. Болжол менен 2022-жылдын февраль айынын башында, иш убактысы аяктагандан кийин, саат 17:00 чамасында А [REDACTED] Бишкек шаары, Токтоналиев көч., [REDACTED] арегинде жайгашкан «Краус» жеке клиникасында болгон. Ал клиниканын имаратында болгон учурда ага так белгисиз журналистиканын өкүлдөрү келип, [REDACTED] тууралуу сураган. Алардын суроосуна [REDACTED] жооп берип, анын мугалими экенин айтып, аны дарыгер жана адам катары толук сүрөттөп берди. Ал эми [REDACTED] А. журналистиканын өкүлдөрү менен болгон бул жолугушуу пландаштырылбаган, расмий мүнөздө болгон эмес. журналисттер А. [REDACTED] жөндө мүнөздөмө берүү өтүнүчү менен кайрылышкан, ал тарабынан эч кандай үгүт иштери болгон эмес. Андан алынган маалымат эч жерде жарыяланарын билген эмес.

2022-жылдын 21-февралында ж. [REDACTED] [REDACTED], ал күбө катары суралып, төмөнкүлөрдү түшүндүрдү: ж.

_____ колдоп интервью берип, Фейсбук социалдык тармагына жарыяланган. Ошондой эле ж. _____ урология бөлүмүнүн башкы доктуру болуп туруп, шайлоо алдындагы агитация мезгилинде административдик ресурсту пайдалануу болуп саналат деп белгиледи. Жогорудагыларга байланыштуу _____ жана З.Хакимходжаевге мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнөт.

Текшерүүнүн жыйынтыгында, 2022-жылдын 22-февраль күнү Бишкек шаарынын Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгынын Тергөө кызматы тарабынан бул факты боюнча кылмыш ишин козгоодон Кыргыз Республикасынын КЖПКнын 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту менен баш тарткан (02-003-2022-003498-01-001-004083).

*Свердлов райондук Ички Иштер Башкармалыгынын
Тергөө кызматы*